

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана жөнгө салуу Мамлекеттик кызматынын 2016 жылдын 05 февралындагы серия С№0017 лицензиясы
/Лицензия Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. Серия С № 0017 от 05 февраля 2016 г

Кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу
Полиси

СЕРИЯ ОСГО ОПО №2026-08-26676599

Полис обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты

Келишимдин колдонулуу мөөнөтү / Срок действия договора:

2026 ж./г 21.08.2026 с 11 ч. 53 минутадан

2027 ж./г 20.08.2027 23 с. 59 мин. 59 сек. чейин

Страховщик: ОАО «Государственная страховая организация» Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 1, стр.2, +996 312 544 319

Камсыздандырылуучу/Страхователь ОсОО "Тестовая компания"

(толук аты-жөнү) / (Ф.И.О. полностью)

Камсыздандырылган иш:/ Застрахованная деятельность: Бул Полистин алкагында камсыздандырылуучунун камсыздандыруу иши болуп Кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануу менен байланышкан иши эсептелинет. / В рамках настоящего Полиса застрахованной деятельностью Страхователя считается деятельность, связанная с эксплуатацией опасных производственных объектов.

г.Бишкек, ул.Тестовая, 140

Жалпы жоопкерчиликтин лимити / Общий лимит ответственности: 12 000 000,00 сом.

(Двенадцать миллионов сомов)

Жогоруда көрсөтүлгөн сумма ар бир камсыздандыруу окуясы жана бардык камсыздандыруу окуяларынын жыйынтыгы боюнча, анын ичинде камсыздандыруу мезгилинин ичинде айрым ордун толтуруулардын түрлөрү боюнча Камсыздандыруучунун жоопкерчиликтиринин максималдуу чеги болуп саналат. / Вышеуказанная сумма является максимальным лимитом ответственности Страховщика по каждому страховому случаю и в совокупности по всем страховым случаям, в том числе по отдельным видам возмещения вреда в течение периода страхования.

Үчүнчү жактын өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирүү тобокелдиги боюнча жоопкерчилик лимити бир адамга 300 000 (үч жүз миң) сомду түзөт. / Лимит ответственности по риску нанесения ущерба жизни и здоровью третьих лиц составляет 300 000 (Триста тысяч) сомов на одного человека.

Камсыздандыруу сый төлөмү / Страховая премия: 17 280,00 сом.

Сатуудан алынуучу салык /Налог с продаж (2,0%): 345,60 сом.

Төлөмдөрдүн жыйынтыгы /Итого к оплате: 17 625,60 сом.

(Семнадцать тысяч шестьсот двадцать пять сомов Шестьдесят тыйынов)

Өзгөчө белгилер / Особые отметки

Камсыздандырылуучу Кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу эрежеси менен тааныштым / Страхователь ознакомлен с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты

Ушул камсыздандыруу полисине кол коюу менен Камсыздандыруучу жана Пайда алуучу өздөрүнүн жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, сактоого жана пайдаланууга, анын ичинде үчүнчү жактарга берүүгө (траншек аралык берүү) макулдугун берет. Подписывая настоящий страховой полис, Страхователь и Выгодоприобретатель предоставляют согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных, в том числе и передачу (включая трансграничную передачу) данных третьим лицам.

Камсыздандырылуучу /Страхователь ОсОО "Тестовая компания"	Камсыздандыруучу /Страховщик: ОАО «ГСО»
(колу) / (подпись)	(колу) / (подпись)
(аты-жөнү) / (Ф.И.О.)	Иванов Иван Иванович
	(аты-жөнү) / (Ф.И.О.)
2026 ж./г. «21» 08	2026 ж./г. «21» 08
(полюсти берген датасы) / (дата выдачи полиса)	(полюсти берген датасы) / (дата выдачи полиса)



<u>Камсыздандыруунун шарттары:</u> Ушул келишимдин (Полистин) жобосу «Кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу» Эрежесинин шарттарына ылайык келет (мындан ары Эреже). Ушул Полисте жазылбаган, жогоруда айтылган Эреженин жоболору Полистин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана камсыздандырылуучу үчүн милдеттүү. Бул Келишимге кол коюп жатып, Камсыздандырылуучу Эрежени шарттарына, аны менен таанышкандыгын жана анда көрсөтүлгөндөрдү аткарууга милдеттенет.	<u>Условия страхования:</u> Положения настоящего Договора соответствуют условиям Правил обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее Правила). Положения вышеприведенных Правил, не прописанные в настоящем Полисе, являются его неотъемлемой частью и обязательными для Страхователя. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
<u>Камсыздандыруу объектиси:</u> Кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруунун объектиси болуп кооптуу өндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдун Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында белгиленген, кооптуу өндүрүш объектисиндеги авариянын натыйжасында үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден соолугуна жана (же) мүлкүнө, ошондой эле айлана-чөйрөгө келтирилген зыянды төлөп берүү милдетине байланышкан мүлктүк кызыкчылыгы саналат.	<u>Объект страхования:</u> Объектом обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, является имущественный интерес организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, связанный с обязанностью, установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики, возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, а также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
<u>Камсыздандыруу окуясы</u> Камсыздандыруу окуясы болуп камсыздандыруу келишими аракеттенип жаткан мөөнөттүн ичинде камсыздандырылуучу пайдаланып жаткан кооптуу өндүрүш объектисиндеги авариянын кесепетинен үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден соолугуна, мүлкүнө, ошондой эле айлана-чөйрөгө зыян келтирүү фактысынын белгиленген тартипте ырасталышы эсептелет, ал Кыргыз Республикасынын колдонулуп жаткан жарандык мыйзамдарына ылайык үчүнчү жактардын зыяндын ордун толтуруу жөнүндө негиздүү маалыматтарды коюшуга алып келет, Эреженин 6-бөлүмүндө саналып өткөн учурлардан тышкары. Камсыздандыруу төлөмүнүн өлчөмү авариянын себептерин иликтөө актысынын, сот чечимдеринин жана келтирилген зыяндын өлчөмү жөнүндө маалыматтарды камтыган башка материалдардын негизинде камсыздандыруучу тарабынан аныкталат. Камсыздандыруу окуясынын белгилери бар окуя болгондон кийин камсыздандырылуучу төмөнкүлөргө милдеттүү: - түшүнүктүү ыкма (ооз эки, жазуу) менен камсыздандыруу окуясынын болушу тууралуу өзүнө белгилүү болгон күндөн тартып токтоосуз, бирок үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен камсыздандыруучуга билдирүүгө жана компетенциясына жараша тиешелүү мамлекеттик органдарга (өзгөчө кырдаалдар, айлана-чөйрөнү коргоо жана саламаттык сактоо боюнча ыйгарым укуктуу органдардын райондук бөлүмдөрү) камсыздандыруу окуясы жана жабыркаган адамдар жөнүндө каттоого. Оозеки формадагы билдирүү кийинчерээк (үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен) жазуу жүзүндө ырасталышы керек. Эгерде камсыздандырылуучунун жүйөлүү себептер менен көрсөтүлгөн аракеттерди аткарууга мүмкүнчүлүгү болбосо, ал аны документ түрүндө ырасташы керек; - камсыздандыруу окуясы болгон мезгилде түзүлгөн кырдаалда мүмкүн болгон зыянды болтурбоо же аны азайтуу, анын ичинде жабырлануучу адамдарга жардам көрсөтүү үчүн акыл-эстүү, жеткиликтүү чараларды кабыл алууга; - камсыздандыруу окуясынын себептери, жүрүшү жана кесепеттери, ошондой эле келтирилген зыяндын мүнөзү жана өлчөмү жөнүндө бардык бар маалыматтарды (зарылдык болгондо - жазуу жүзүндө) жана зарыл документтерди камсыздандыруучуга берүүгө; - камсыздандыруучунун өкүлүнө камсыздандыруу окуясынын болгондугунун себептерин иликтөөнү жүргүзүү үчүн мүмкүндүк берүүгө.	<u>Страховой случай:</u> Страховым случаем является подтвержденный в установленном порядке факт причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей природной среде вследствие аварии, произошедшей в течение срока действия договора обязательного страхования на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте, и который влечет за собой предъявление третьими лицами в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства Кыргызской Республики обоснованных претензий Страхователю о возмещении вреда, за исключением случаев, перечисленных в разделе 6 Правил. Размер страхового возмещения определяется страховщиком на основании акта расследования причин аварии, судебных решений и других материалов, содержащих данные о размере причиненного вреда. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, страхователь обязан: - незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно) и зарегистрировать в соответствующих государственных органах, исходя из их компетенции (районные подразделения уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, охране окружающей среды и здравоохранению), о страховом случае и пострадавших лицах. Сообщение в устной форме должно быть в последующем (не позднее трех рабочих дней) подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально; - при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры по оказанию помощи пострадавшим лицам; - предоставить страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письменной форме) и документацию, позволяющие судить о причинах, ходе и последствиях наступления страхового случая, а также о характере и размерах причиненного вреда; - обеспечить представителю страховщика возможность проведения самостоятельного расследования причин наступления страхового случая.
<u>Камсыздандыруу аймагы:</u> Бул полис боюнча камсыздандыруунун жабуулары Кыргыз Республикасынын чегинде гана колдонулат.	<u>Территория страхования:</u> Страховое покрытие по настоящему Полису действует исключительно в пределах Кыргызской Республики.
<u>Атайын Шарттар:</u> Камсыздандыруу полисинде сый төлөмдү төлөөчү күн катары белгиленген мөөнөттө сый төлөмү төлөнбөсө келишим күчүнө кирген жок деп эсептелет жана тараптарды кандайдыр бир укуктук жоопкерчиликтерге кириптер кылбайт.	<u>Специальное условие:</u> При неуплате премии в срок, установленный в полисе страхования, как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
<u>Полистин шарттарын өзгөртүү:</u> Полиске толуктоо киргизүүнү тариздөө жолу менен Камсыздандырылуучунун жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде, тараптардын макулдуктары боюнча, Полис колдонулуп жаткан мезгилде бул Полистин шарттары өзгөртүлүшү мүмкүн, эки тарап кол койгон макулдашуу бул Полистин ажырагыс бөлүгү болуп калат.	<u>Изменение условий полиса:</u> Все изменения в условия настоящего Полиса, в период его действия могут вноситься по соглашению сторон с письменного заявления Страхователя путем оформления Дополнений к Полису, которые после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Полиса.
Келип чыккан дооматтар боюнча камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаңыздар болот: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, Бишкек шаары, Чүй пр. 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70	По возникающим претензиям Вы можете обращаться в Орган, регулирующий деятельность страховых организаций: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 114. Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70
<u>Башкы офистин дареги:</u> Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти 1, тел.: +996 (312) 54 43 19 Контакт центр +996 (553/707) 54-54-00 Филиалдын дареги/телефон номери:	<u>Адрес головного офиса:</u> Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1 / тел.: +996 (312) 54 43 19; Контакт центр +996 (553/707) 54-54-00 Адрес филиала/номер телефона:

